

Бекитемин

С.Нааматов атындагы Нарын
мамлекеттик университетинин ректору
проф.м.а. Э.Байзагышов

«31» 03 2021-ж.

Аккредитация жана окутуу сапатынын мониторинги бөлүмү жөнүндө

ЖОБО

1. Жалпы жөбөлөр

- 1.1. Бул жобо Аккредитация жана окутуу сапатынын мониторинги бөлүмүнүн максаттарын жана милдеттерин, анын университеттин түзүмүндөгү ордун, ошондой эле башкармалыктын жоопкерчилик жана ишмердүүлүк багыттарын аныктайт.
- 1.2. Аккредитация жана окутуу сапатынын мониторинги бөлүмү жөнүндө жобо Нарын мамлекеттик университетинин билим берүүдөгү саясатын аныктаган нормативдик иш кагаздарынын негизинде иштелип чыкты.
- 1.3. Бөлүм Окумуштуулар кеңешинин чечиминин негизинде ректордун буйругу менен белгиленген тартипте түзүлөт, өзгөрүлөт жана жоюлат.
- 1.4. Аккредитация жана окутуу сапатынын мониторинги бөлүмүн бөлүм башчысы жетектейт жана түздөн-түз окуу иштери боюнча проректорго жана ректорго баш ийет.
- 1.5. Өз ишмердүүлүгүндө бөлүм КРнын билим берүү тармагына тиешелүү бардык мыйзамдарын, сапатты камсыз кылуу боюнча мамлекеттик жана эл аралык стандарттарды, КРнын укуктук-ченемдик актыларын, КРнын билим берүү жана илим министрлигинин буйруктарын, университеттин Уставын, университеттин буйруктарын, көрсөтмөлөрүн жана ушул Жобону жетекчиликке алат.
- 1.6. Аккредитация жана окутуу сапатынын мониторинги бөлүмүнүн түзүмүн жана кызматкерлерин окуу иштери боюнча проректордун макулдугу менен ректор бекитет.
- 1.7. Бөлүмдүн кызматкерлеринин укуктары, милдеттери кызматтык нускама менен аныкталат.
- 1.8. Жобо иштен алынып салынганга чейин же өзгөрүүгө дуушар болгонго чейин жарактуу.

2. Бөлүмдүн укуктары

Жогоруда көрсөтүлгөн функцияларды аткаруу үчүн бөлүм төмөнкүлөргө укуктуу:

- 4.2. Университеттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринен бөлүмдүн кызматына керектүү иш кагаздарын алууга;
- 4.3. Бөлүмдүн ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө керек учурда башка түзүмдүк бөлүмдөрдүн кызматкерлерин тартууга;

- 4.4. Ички аудит өткөрүүгө жана университеттин кафедра, деканаттарында, колледждерде окутуу сапатын мониторинг кылууга;
- 4.5. Бөлүмдүн компетенциясынын чегинде башка уюмдар, мекемелер менен иш алып барууга;
- 4.6. Бөлүмдүн компетенциясынын чегинде башка уюмдар, мекемелер астында университеттин атынан иш алып барууга;
- 4.7. Университетте окутуу сапатын жакшыртуу маселеси боюнча жетекчиликке сунуштамаларды берүүгө.

3. Бөлүмдүн милдеттери

- 3.1. Университетте окутуу сапатын камсыз кылуу саясатын ишке ашыруу
- 3.2. Университеттин кызматкерлерин окутуу сапатын камсыз кылууга мотивациялоо жана окутуу
- 3.3. Ички аудитти уюштуруу жана жүргүзүү
- 3.4. Окутуу сапатын баалоонун критерийлерин жана ыкмаларын иштеп чыгуу
- 3.5. Университеттин түзүмдүк бөлүктөрүнүн, факультеттеринин, окутуучулук курамдын рейтингин аныктоону уюштуруу жана өткөрүү
- 3.6. Университетте окутуу ишмердүүлүгүн жогорулатуу маселеси боюнча университеттин кызматкерлеринен, окутуучуларынан, студенттеринен сурамжылоо жүргүзүү
- 3.7. Студенттердин алган билимин мониторинг кылуу
- 3.8. Сапатты камсыз кылуу иштери боюнча документтерди иштеп чыгуу жана аларды сактоо
- 3.9. Университеттин кызматкерлерине, окутуучулук курамына окутуу сапатын камсыз кылуу багытында кенеш берүү иштерин жүргүзүү
- 3.10. Сапатты камсыз кылуу маселелери боюнча семинарларга жана конференцияларга катышуу
- 3.11. Окутуунун сапатын камсыз кылууга багытталган башка уюмдар жана мекемелер менен карым-катнашта болуу
- 3.12. Аккредитациядан өтүүгө керектелүүчү иш-кагаздарды иштеп чыгуу жана толтуруу
- 3.13. Окуу программаларын аккредитациядан өткөрүү иштерин жүргүзүү
- 3.14. Окуу программаларын аккредитациядан өткөрүүгө багытталган окутуу тренингдерди уюштуруу

4. Бөлүмдүн функциялары

- 4.1. Университеттин окутуу сапатынын абалына туруктуу жана тутумдук байкоо жүргүзүү.
- 4.2. Университеттин түзүмдүк бөлүктөрүндө, бөлүмдөрдө окутуунун сапаттык көрсөткүчтөрүнө жана тартибине мониторинг жүргүзүү
- 4.3. Университеттин түзүмдүк бөлүктөрүнүн, бөлүмдөрүнүн ишмердүүлүгүн ички текшерүү жана өзүн-өзү баалоодон өткөрүү иш чараларын уюштуруу
- 4.4. Университетте окутуу сапатын анализдөө үчүн социалдык сурамжылоо жана изилдөө иштерин жүргүзүү
- 4.5. Университетте окутуу сапатын камсыз кылуу тармагында ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу ченемдик актыларды иштеп чыгуу

- 4.6. Билим берүү программаларын аккредитациядан өткөрүү иштерин даярдоо жана уюштуруу
- 4.7. Эл аралык сапатты камсыз кылуу уюмдарынын тажрыйбаларын жана практикасын изилдөө жана колдонуу
- 4.8. Профессордук-окутуучулук курамдын окутуудагы сапаттык көрсөткүчтөрүн камсыз кылуу, окутуучулардын компетенттүүлүгүн баалоонун критерийлерин, механизмдерин иштеп чыгуу жана жайылтуу
- 4.9. Студенттердин өз алдынча иштерин аткарууга жетишээрлик мотивациялык-уюштуруучулук эркиндикти берүү шарттарын түзүү
- 4.10. Студенттердин өз алдынча башкаруу органдарын тартуу менен студенттерди окутуунун сапатын камсыз кылуу иштерине катыштыруу
- 4.11. Сапатты камсыз кылуу тармагында эл аралык кызматташтыкты өркүндөтүү


5. Бөлүмдүн жоопкерчилиги

- 5.1. Ушул Жобо менен бөлүмгө жүктөлгөн функцияларды туура жана так аткаруу үчүн түздөн-түз бөлүмдүн башчысы жооптуу.
- 5.2. Бөлүмдүн кызматкерлери төмөнкү учурларда жоопко тартылат:
- кызматтык нускамасында бекитилген милдеттердин туура, так жана сапаттуу аткарбаса;
 - өз ишмердүүлүгүндө КРнын мыйзамдарынын бузулушуна жол берсе;
 - университеттин жетекчилигинин, бөлүмдүн башчысынын буйруктарын, көрсөтмөлөрүн аткарбаса;
 - эмгек тартибин сактабаса.


6. Корутунду жоболор

- 6.1. Бул жобого өзгөртүү, толуктоолор бөлүмдүн сунушу менен Окумуштуулар кенешинин чечими аркылуу киргизилет.

Иштеп чыкты:

Аккредитация жана окутуу сапатынын мониторинги бөлүмүнүн башчысы:  Э. Ашыров

Макулдашылды:

Окуу иштери боюнча проректор:  Н. Чоробаева

НМУнун юристи:  Н. Андабеков